

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК
ИЛИМЕР АКАДЕМИЯСЫНЫН
МАМЛЕКЕТ ЖАНА УКУК ИНСТИТУТУ**

**Ж.БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ
УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ**

ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

ДИССЕРТАЦИЯЛЫК КЕҢЕШ Д 12.24.695

Кол жазма укугунда
УДК: 396.5:342(575.2)(043)

ЧОНАТАЕВА МЭЭРИМАЙ САЛИЖАНОВНА

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ АЯЛДАРДЫН
ЭМГЕГИН УКУКТУК ЖӨНГӨ САЛУУ**

12.00.01 – укуктук жана мамлекеттин теориясы жана тарыхы;
укук жана мамлекет жөнүндө окуулардын тарыхы

**юридика илимдеринин кандидаты окумуштуулук
даражасын изденип алууга диссертациянын
АВТОРЕФЕРАТЫ**

Диссертация К.Ш.Токтоматов атындағы әл аралык университеттін
Юриспруденция кафедрасында даярдалған

Илимий жетекчиси: юридика илимдеринин доктору, профессор

Кулдышева Гулсара Кенжеевна

Ош мамлекеттік университеттін

тарых-юридика институтунун директору

юридика илимдеринин доктору, профессор

Чикеева Зура Чимырбаевна

Б.Н. Ельцин атындағы Кыргыз-Орус Славян

университеттін «Мамлекеттін жана укуктун

теориясы жана тарыхы» кафедрасының башчысы

юридика илимдеринин доктору

Насбекова Сатқынай Калыбековна

Ж.Баласагын атындағы Кыргыз улуттук

университеттін Юридикалық институтунун

«Ишкердик укук жана процесс» кафедрасының

профессору

Э.А.Алиев атындағы Кыргыз Республикасының Ички

иштер министрлигінин Академиясының

«Мамлекеттік укуктук дисциплиналар»

кафедрасы. Дареги: Бишкек шаары, Ч. Валиханов

көч., 1А.

Жетектеөчү үйүм:

Диссертация 2025-жылдын “31” январь saat 10.00де Кыргыз Республикасының Улуттук илимдер академиясының Мамлекет жана укук институту, Ж.Баласагын атындағы Кыргыз улуттук университетті жана Ош мамлекеттік университеттіне караштуу юридика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн диссертацияларды коргоо боюнча Д 12.24.695 диссертациялык кенешинин жыйынында корголот. Дареги: 7200040, Бишкек ш., Чүй пр., 180.

Диссертациялык иш менен Кыргыз Республикасының Улуттук илимдер академиясының, 720071, Бишкек ш. Чүй просп. 265-а, Ж. Баласагын атындағы Кыргыз улуттук университеттін 720033 Бишкек ш., Фрунзе көч. 547 жана Ош мамлекеттік университеттін, 723500 Ош ш. Ленин пр. 331 китеңканаларынан, ошондой эле диссертациялык кенештин сайтынан таанышууга болот https://stepen.vak.kg/d_12_14_695/chonataeva-meerimaj-salizhanova/

Жеке конференциянын идентификатору – <https://vc.vak.kg/b/121-uem-vz3-ajz>
Автореферат 2024-жылдын 30-декабрь күнү таркатылды.

Диссертациялык кенештин окумуштуу катчысы,
юридика илимдеринин доктору

Жылкичиева К.С.

ИШТИН ЖАЛПЫ МУНӘЗДӨМӨСҮ

Изилдөө темасынының актуалдуулугу. Аялдардын эмгегин укуктук жөнгө салуу ар бир мамлекеттін эмгек мыйзамдарында өзгөчө орунду зөллейт. Аялдардын эмгегин уюштуруу маселелери маанилүү маселе болуп саналат, анын чечилиши азыркы коомдогу аялдардын чыныгы абалын, алардын эркектер менен тен укуктуулугун аныктайт.

Изилдөөнүн актуалдуулугу заманбап шарттарда эмгек рыногунда аялдардын орду менен байланышкан бир катар актуалдуу кейгөйлөрдүн болушу менен шартталған. Бул кейгөйлөрдү чечүү туруктуу коомду камсыз кылуу үчүн маанилүү теориялык жана практикалык мааниге ээ.

Кыргыз Республикасының Конституциясында жана бир катар ченемдик укуктук актыларда, анын ичинде Кыргыз Республикасының Эмгек кодексинде эркектер менен аялдардын укуктары менен эркиндиктеринин тендиги, басмырлоого жол берилбестиги белгиленген. Ошол эле учурда, елкөнүн мыйзамдары менен аялдардын укуктарынын белгилүү бир елчөмүн формалдуу түрдө белгилөө алар чындыгында аялдардын пайдасына иштейт дегенди билдирибейт. Бүгүнкү күнгө чейин аялдарга жүктөлгөн репродуктивдүү функциялардан, ошондой эле коомдун социалдык күтүүлөрүнөн улам жумушка алууда жана андан аркы иштөөдө гендердик дискриминация, тоскоолдуктар жана чектөөлөр бар. Туруктуу гендердик сегрегация жана олуттуу гендердик айлык акытен укуктуулукка карабастан, эркектер менен аялдар үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн көрсөткүчтерү болуп саналат. Өзгөчө кыйынчылыктар эмгек стажы жок аялдар, пенсияга чейинки курактагы жана жаш балдары бар аялдар үчүн жаралат. Кыргыз Республикасының Улуттук статистика комитеттін маалыматы боюнча, 2024-жылдын 19-сентябрьна карата жумушсуздардын саны 112 мин адамды түзөт. Экономикада иштегендөрдин жалпы санында иштеген эркектердин саны (1,6 млн.) иштеген аялдардын санынан (1,0 млн.) ашты. Эркектер арасында жумуштуулук деңгээли аялдарга караганда (42 пайыз) жогору (71 пайыз). [Кыргыз Республикасының Улуттук статистикалык комитеттін маалымат ресурсу [\[Электрондук ресурс\]](https://kyrgyzstan.un.org/sites/default/files/2022-03/UNW%20press%20release%20RU_FV.pdf) Кирүү режими: https://kyrgyzstan.un.org/sites/default/files/2022-03/UNW%20press%20release%20RU_FV.pdf]

Социалдык тенчилиткі камсыз кылуу - ст. Кыргыз Республикасының Конституциясының 1-беренесинде социалдык мамлекеттін концепциясы, анын саясаты адамдардын татыктуу жашоосун жана эркин өнүгүшүн камсыз кылуучу шарттарды түзүүгө багытталған.

Жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин натыйжалуу ишке ашыруунун эн маанилүү шарты болуп коомдун ар бир мүчөсүнө эмгек шарттарында да, жумушсуздук, оору, майыптык же карылык шартында да дең соолук жана бакубатчылыкты сактоо үчүн жетиштүү жашоонун минималдуу деңгээлин кепилдеген социалдык саясатты ишке ашыруу саналат. Бул контексте бирдей баалуу эмгек үчүн бирдей акы төлөөнү камсыз кылуу өзгөчө мааниге ээ, бол

рынок экономикасынын шартында аялдардын эмгекке кошкон салымын системалуу түрдө баалоону жоюу үчүн өзгөчө маанигээ.

Аялдардын эмгегин укуктук жөнгө салуу проблемаларын чечүү коомдун бир катар башка актуалдуу маселелерин, анын ичинде демографиялык, ўй-бүлө, балдарды тарбиялоо жана ишке орноштуруу маселелерин чечүүнү тездетүүгө жардам берет, бул каралып жаткан теманын маанисин жана актуалдуулугун баса белгилейт.

Диссертациянын темасынын ири илимий программалар, негизги илимий-изилдөө иштери менен байланышы.

Диссертациялык изилдөөнүн темасы демилгелүү болуп саналат.

Диссертациялык иштин максаты – Кыргыз Республикасында аялдардын эмгегин жөнгө салуунун теориялык жана укуктук негиздерин изилдөө жана анын негизинде каралып жаткан чөйрөдөгү мыйзамдарды өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу.

Бул максатка жетүү учун төмөнкүдөй милдеттер түзүлөт:

- эмгек чойсундө аялдар менен эркектердин тен укуктуулугун ченемдик жөнгө салуунун калыптануу жана өнүгүү тарыхын изилдөө;
- эмгекке бирдей укуктар боюнча гендердик концепциялардын мазмунуна талдоо жүргүзүү;
- аялдардын эмгегин эл аралык укуктук жөнгө салууга талдоо жүргүзүү;
- Кыргыз Республикасында аялдардын эмгекке болгон укуктарын ишке ашыруунун теориялык жана укуктук аспекттерин изилдөө;
- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган аялдар учун конкреттүү эмгек шарттарын талдоо;
- аялдардын ўй эмгегин ченемдик жөнгө салуунун өзгөчөлүктөрүн аныктоо;
- Кыргыз Республикасында аялдардын эмгегин коргоону камсыз кылуунун теориялык жана укуктук аспекттерин изилдөө;
- Кыргыз Республикасында аялдардын эмгегин коргоону укуктук камсыздоо проблемаларын изилдөө.

Диссертациялык иштин илимий жаңылыгы анын Кыргыз Республикасындагы аялдардын биологиялык, социалдык жана укуктук абалы менен аныкталуучу эмгегин теориялык жана укуктук жактан изилдөөнү чагылдырганында, ошондой эле бул чөйрөдөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгылгандыгында.

Алынган натыйжалардын практикалык мааниси аялдардын эмгегин жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгууда турат. Изилдөөнүн теориялык жоболору окуу процессинде жана илимий-изилдөө иштеринде колдонулушу мүмкүн.

Коргоого чыгарылуучу негизги жоболор.

1. Кыргызстанда болуп өткөн тарыхый жана саясий процесстерден улам шартталган эмгек мыйзамдарында тен укук институтунун калыптануу жана өнүгүү тарыхынын автордук мезгилдүүлүгү иштелип чыккан:

1-этап (советтик доорго чейинки) аялдар менен эркектердин иш жүзүндөгү жана укуктук тенсиздиги менен мунездөлөт; адамдардын укук жөндөмдүүлүгү жана аракетке жөндөмдүүлүгү жынысына, мүлктүк абалына жана динине жарааша

аныкталган. Аял дээрлик бардык укуктары менен чектелген жана жарандык мамилелерде өз алдынчалыктан ажыратылган. Никеде турган аялдын укук жөндөмдүүлүгүн күйөсү каза болгон учурда анын уулдары же эркек туугандары аткаралган.

Аялдардын эмгек укуктарынын өзгөчөлүгүн алдын ала аныктаган негизги факторлор: уруулук мамилелер; көчмөн жашоо образы; муниципалдык жерге менчик ж.б.

2-этап (советтик мезгил): биринчи жолу турмуштун бардык чөйрөлөрүнде: экономикалык, мамлекеттик, маданий жана коомдук-саясий турмушта, анын ичинде эмгек мамилелеринде аялдар менен эркектердин тен укуктуулук принципи конституциялык денгээлде бекитилди. Мамлекет эмгек укугун ишке ашырууда укуктардын жана мүмкүнчүлүктөрдүн тендигин камсыз кылуу учун реалдуу шарттарды түзүү (ССРДин Конституциясы 1936-ж.). Конституциялык мыйзамдарда биринчи жолу аялдардын эмгегин жана ден соолугун коргоо боюнча атайын чаалар (материалдык жана моралдык) каралган, бул эмгекти энелик менен айкалыштырууга мүмкүндүк берген;

3-этап (постсоветтик мезгил): совет мезгилиндеги конституциялык мыйзамдарда бекитилген аялдар менен эркектердин бирдей укуктары жана мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө жоболор эгемендүү мамлекеттердин, анын ичинде Кыргызстандын мыйзамдарында кабыл алынган эмес.

Эмгек чойрөсүндөгү улуттук мыйзамдардын калыптанышына, аялдар менен эркектердин тен укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылууга эл аралык укуктун ченемдери жана принциптери олуттуу таасир эткен.

4-этап (заманбап мезгил): ички мыйзамдарды, анын ичинде эмгек мыйзамдарын реформалоонун негизги максаты - эмгек эркиндигин, эмгекке жөндөмдүүлүгүн эркин тескөө укугун кепилдеген эл аралык стандарттарды так сактоо, жана дискриминацияга жана мажбурлап эмгекке тура көлбegen эмгек мамилелеринде гендердик тенчилитки камсыз кылуу.

2. Эмгек чойрөсүндөгү тендик жөнүндөгү түшүнүктөр тарыхый өнүгүүнүн жүрүшүндө бир нече жолу өзгөргөн. Аялдардын эмгек укуктарын жөнгө салууну талдоо бул маселени гендердик тендиктин эмгек мамилелеринде ишке ашырылыши катары эмес, аялдардын эмгек укуктарын кошумча укуктук коргоону талап кылган контексте караш көректигин көрсөтөт. Бул ўй-бүлө иши жана балдарды тарбиялоо менен байланышкан милдеттердин салттуу бөлүштүрүлүшү, ошондой эле аялдардын физиологиялык өзгөчөлүктөрү менен байланышкан. Эмгек чойрөсүндө тендик принципин ишке ашыруу аялдар учун эмгек мамилелеринде кошумча укуктук коргоо чараларынын болушу шартында гана мүмкүн болот. Бул коргоо аялдардын эмгек укуктарын камсыздоого багытталган механизмдерди гана эмес, аялдарды жалпы коргоо боюнча кенири чаалар топтомуун да камтышы көрек.

3. Эларалык укуктун аялдардын эмгек укуктарын коргоодогу ролу жана мааниси – бул жыныс боюнча дискриминацияны жоюуга жана аялдардын эмгегин өзгөчө жөнгө салууга багытталган эл аралык стандарттарды иштеп чыгууда турат. Ал ошондой эле алардын иштешиин натыйжалуулугун кийинки көзөмөлдөөде да көрүнөт. Муну менен бирге, аялдардын эмгегин жөнгө салган эл аралык

нормаларды ишке ашыруу, бул нормалар өздөрү дагы жакшыртууну талап кылып жатканын көрсөтүүдө, себеби алар же эмгектенген аялдардын беттешкен кейгөйлөрүнүн бүт спектрин камтыбайт, же декларативдүү мүнөзүнө байланыштуу, иш жүзүндө жетишерлик натыйжалуу эмес. Улуттук мыйзамдар азыркы учурда белгиленген чөйрөнүү жөнгө салууда эл аралык укуктук актылардан дагы жакшыраак курал болуп турат.

4. Аялдардын эмгек укуктарын жөнгө салуу социалдык адилеттүүлүк принципине негизделиши керек, ал эми бул принцип эмгек мамилелериндең бардык жараптар үчүн төнгөтүүлүп, жана шарттарды түзүүнү көздөйт, эмгек жөнгө салуунун биримдиги жана ажыратылышын айкалыштыруу аркылуу. Бул жашы жете элек жараптар, балалуу аялдар жана ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдар сыйктуу айрым категориядагы кызматкерлердин социалдык коргоосун күчтөтүүнү камтыйт. Эмгек жөнгө салуусунун дифференцияланышы атайын женилдиктерди камтышы керек, бул гуманизмди, адамга болгон чыныгы камкордукуту жана социалдык адилеттүүлүктүү чагылдырат.

5. Аялдардын эмгекке болгон укуктарын ишке ашыруунун өзгөчөлүгү алардын эмгек мамилелериндең өзгөчө укуктук статусу менен байланышкан, бул алардын жумуштагы юридикалык субъекттинин чектелген мүнөзүндө жана эмгек укуктарын ишке ашыру учун атайдын укуктук кепилдиктердин болушу менен негизделет.

Аялдардын конкреттүү эмгек шарттарын жөнгө салууда аялдын организминин физиологиялык өзгөчөлүктөрүн, үй-тиричилик милдеттерин аткарууга жана балдарды тарбиялоого байланыштуу аялдардын конкреттүү милдеттерин, кошумча психофизикалык стресске жана жумуш эмес убакыттын олуттуу чыгымдарына алып келет.

6. Кыргыз Республикасында уй жумушун укуктук жөнгө салуу Эмгек
рыногунун заманбап талаптарын канаттандырбай тургандыгы жана совет
доорундагы экономикага багытталгандыгы жөнүндө корутунду негизделген.
Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинде камтылган уй жумушунун
аныктамасы анын езгечөлүктөрүн жетиштүү түрдө чагылдырбайт.

Ушуга байланыштуу, эмгек мамилелеринин бир түрү катары үй жумушна аныктама сунушталат, ага ылайык иш анын өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен аткарылат, атап айтканда: кунумдук контролдүн жоктугү; жумуш убактысын жана жумуш убактысын аныктоодо өз алдынчалык; иш берүүчү тарабынан жумуш убактысын стандартташтырбо жана эсепке алуунун жоктугү.

Үй жумушун ченемдик жөнгө салууда дифференциацияланган мамырлык төмөндөгүлөргө колдонуу керек: эмгекти уюштуруу; үйде иштегендердин укуктук статусун аныктоо; кошумча женилдиктерди жана кепилдиктерди белгилөө (өзгөчө майыптар учун).

7. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аялдардын көпсүздүгү камсыз кылууга, анын организмине терс таасирлерден коргоого, репродуктивтүү функцияны максималдуу турдө сактоого багытталган эмгекти коргоонун өзгөчөлүктөрүн жана аялдардын эмгегине айрым чектөөлөрдү аныктайт деген корутунду формулировкаланган.

Ушуну эске алуу менен, аялдардын эмгегин коргоонун автордук аныктамасы - аялдын организминин, энеликтин жана тукумдун коопсуздүгүн камсыз кылуучу атайдын стандарттар менен (эмгекти коргоонун жалпы стандарттарынан тышкары) аялдын организминин физиологиялык өзгөчөлүктөрүн жана энелик функциясын эске алуу менен белгиленген укуктук чараптардын системасы катары формулировкаланды.

8. Кыргыз Республикасында аялдардын эмгегин укуктук корюону камсыз кылуу максатында төмөндөгүүлөр сунуштасат:

- дискриминация окуясын далилдөөнүн тартибон өзгөрүп;
 - дискриминация маселелерин кароо үчүн адистештирилген органды

түзүүгө;

 - билим берүү уюмдарынын окуучуларды ишке орноштурууга катышуусун
айырмадык деңгээлде камсыз кылууга;
 - коомдо дискриминацияга чыдамсыздыкты түзүү.

Диссертанттын өздүк салымы. Диссертациялык изилдөөде алынган илимий-методикалык жана юридикалык натыйжалар диссертанттын жекече аракеттеринин жана изденүүлөрүнүн натыйжасында келип чыкты.

Диссертациялык изилдөөнүн жыйынтыктарынын аprobациясы. Изилдөөнүн жыйынтыгына негизделген негизги теориялык принциптер жана практикалык сунуштар эл аралык илимий-теориялык жана практикалык конференцияларда баяндаган.

Диссертациянын басылмаларда толук чагылдырылған. Диссертациялык изилдөөнүн натыйжалары 16 илмий макалада чагылдырылған.

Диссертациянын түзүмү жана көлемү. Диссертациялык изләдес киришүүдөн, сегиз бөлүмдү бириткирген уч баптан, корутундулар, практикалык сунуштар, колдонулган булактардын тизмесинен турат.

ДИССЕРТАЦИЯНЫН НЕГИЗГИ МАЗМУНУ

Киришүүде диссертациялык изилдөөнүн темасынын актуалдуулугу негизделген; иштин максаттары жана миңдеттери аныкталган; илимий жаңылыты жана практикалык мааниси мүнездөлгөн; коргоого коюлуучу негизги жоболор баяндалган; изденүүчүнүн жеке салымы, изилдөөнүн жыйынтыктарынын аprobациясы; диссертациянын жыйынтыктарынын басылмаларда чагылдыруунун толуктугу, диссертациянын түзүмү жана көлөмү көрсөтүлгөн.

Биринчи бап «Аялдардын эмгек укуктары чөйрөсүндө» жана «Республикасынын мыйзамдарынын калыптанышынын жана өнүгүшүнүн теориялык жана укуктук негиздері» аялдардын эмгек укуктары жаатындағы ата мекендиң мыйзамдардын калыптануу жана өнүгүү тарыхын изилдөөгө, эмгекке укуктун гендердик тәңчилик концепцияларынын мазмуну, ошондой зе аялдардын эмгекке болгон укугун камсыз қылуу жагындағы залардың нормаларын жана принциптерин изилдөө.

Диссертациялык изилдөөнүн теориялык негизин ата мекендик жана түрлүү
елкөлүк юридикалык окумуштуулардын эмгектери түзүү, аялдардын жана үй-
бүлөлүк милдеттери бар жумушчулардын эмгегин жөнгө салуунун
өзгөчөлүктөрүнө байланышкан маселелерди иштеп чыгууга көрүнүктүү юристтер

чон салым кошкон, атап айтканда: Азаров Г.П., Абрамова А.Д., Толкунова В.Н., Коршунова Т.Ю. жана башкалар.

Ата мекендик авторлор өз чыгармаларында адамдардын айрым категорияларынын эмгекке болгон укуктарын укуктук жактан камсыз кылуу маселелерине кайрылышкан, мисалы Михайленко Н.Т., Арабаев Ч.И., Брейво В.Г., Билдаева Г.А., Чикеева З.Ч., Ниязова А.Н. жана башкалар.

Изилдөөнүн ченемдик негизи болуп төмөнкүлөр саналат: Кыргыз Республикасынын Конституциясы, аялдардын эмгегин жөнгө салуу чөйрөсүндөгү мыйзамдар жана ченемдик укуктук актылар, ошондой эле эл аралык ченемдик укуктук актылар.

Диссертациялык изилдөөнүн эмпирикалык негизин статистикалык маалымдамалардын маалыматтары, социологиялык жана башка изилдеөлөрдүн материалдары, медиа материалдары, анын ичинде мезгилдүү басылмалар, радио жана телевидение, интернет, эксперттик сурамжылоонун жыйынтыктары ж.б.

Биринчи балттын биринчи бөлүмү «Эмгек укугун укуктук жөнгө салуунун калыптыншынын жана өнүгүүсүнүн эволюциясы» эмгек тармагындағы мыйзамдардын өнүгүүсү жана түзүлүшүнүн ретроспективдик анализине арналган. Байыркы замандардан баштап, феодалдык-патриархалдык түзүлүш үстөмдүк кылган салттуу кочмол коомдо эмгек мамилелери адаттар укугу боюнча жөнгө салынган. Аялдардын ролу физиологиялык мүмкүнчүлүктөрү жана этникалык салттар менен байланышкан салттуу, маданий-үй-бүлөлүк функцияларды аткаруу менен чектелген. Аялдын үй-бүлөдөгү орду үстөмдүк кылуучу патриархалдык түзүлүш жана коомдук турмушта анын укуктарынын жоктугу менен алдын ала аныкталган. Ошо менен бирге, адаттар укугунун нормалары аялды эркекке карата тен укуксуз абалга койгондугуна карабастан, кыргыз аялдары үй-бүлөдө чон ишкердүүлүк көрсөткөн жана көзде үй-бүлөнүн чегинен тышкary да ийгиликтөрди жараты алышкан.

Советтик доордо аялдардын социалдык-эмгек укуктарында революциялык өзгөрүүлөр байкалды. Аялдын эмансипация процессинде үй-бүлөдөгү салттуу функцияларды аткаруудан чыгуусу жана коомдук жашоого көбүрөөк аралашуусу женилдеген. Иш жүзүндө советтик мезгил Кыргызстандагы аялдардын азырыкы абалынын негизин салды. Социалдык-укуктук статусунун көнчийши боюнча чон ийгиликтөрge карабастан, «де-факто» айырмачылык сакталды, бул учурда эмгек мамилелериндеги жыныстик тенсиздиктүн негизин түзүүдө.

Жалпы алганда, Кыргызстандагы эмгек мыйзамдарынын өнүгүшү жана эмгекте тен укуктуулукту камсыз кылуу Кыргызстандан еткөн тарыхый жана саясий процесстерге (Россия империясына кириү, Советтик мамлекет, суврен Кыргызстан) байланыштуу. Кыргыз эмгек мыйзамдарынын түзүлүшү салттуу адаттык укуктун, советтик укук системасынын таасири, көзкарандысыз кыргыз мамлекеттинин конституциялык мыйзамдары жана суверендуулукту жана көзкарандысыздыкты алгандан кийин улуттук доктриналын таасири менен шартталган.

Биринчи балттын экинчи бөлүмдүн «Эмгекке укугун гендердик тенденции камсыз кылуунун теориялык аспектилері» юридикалык илимде эмгек

мамилелериндеги гендердик тен укуктуулук боюнча бар болгон көз караштарды изилденет.

Эмгек тармагындағы гендердик тен укуктуулуктун денгээли коомдун жалпы өнүгүү дengээлин мунөздөйт. Замандын эмгек рынугу гендердик социалдык дифференциация менен мунөздөлөт, ал кесиптик вертикальдык жана горизонталдык сегрегациянын жогору болгон дengээли менен көрүнёт, бул эмгек ақынын дengээлинде гана эмес, карьералык мүмкүнчүлүктөрдө дагы диспропорцияларды жаратуучу маанилүү фактор болуп саналат, андан улам аялдар менен эркектердин жумуш менен камсыз болуда тенсиз мүмкүнчүлүктөрү бар. Аялдардын эмгеги жалпы укуктук нормалар менен жөнгө салынат, алардын аракеттери жынысына карабастан бардык эмгекчилерге колдонулат. Мында аялдардын эмгегин жөнгө салган бир катар өзгөчө укуктук жана санитардык-гигиеналык нормалар бар. Алардын айрымдары тек гана белгилүү категориядагы иштеген аялдарга (бойнда бар, кичинекей балдарды тарбиялап жаткан жана башкалар) колдонулат.

Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык, эмгек эркиндиги принципи гендердик тен укуктуулукту камсыз кылуу, яғни эрек менен аял тен укуктарга жана эркиндиктерге ээ экендигин жана аларды ишке ашыруу үчүн тен мүмкүнчүлүктөрө ээ экендигин билдириет (24-берене 3-бөлүм). Бул норма эл аралык укуктун принциптерине жана нормаларына ылайык келет, ошондой эле Кыргыз Республикасы катышкан эл аралык уюмдар тарабынан кабыл алынган актылардын талаптарына жооп берет.

Ошону менен бирге, диссертациянын авторунун айтымында, кызматкерлердин айрым категорияларын социалдык жактан коргоого тиешелүү айрым маселелер мыйзамдык дengээлде чечилбеген бойдон калган. Сөз, мисалы, жашы жете электерди, балалуу аялдарды жана кошумча коргоого муктаж болгон инвалиддерди социалдык жактан коргоону мыйзамдык жактан камсыз кылуу зарылчылыгы жөнүндө болуп жатат. Эмгекти жөнгө салуусунун дифференциацияланышы атайдын женилдиктерди камтыши керек, бул гуманизмди, адамга болгон чыныгы камкордукту жана социалдык адилеттүүлүктүү чагылдырат. Мынрай көз караш аялдардын физиологиялык өзгөчүлүктөрүн, ошондой эле үй-бүлөлүк милдеттерди аткаруу жана балдарды тарбиялоо менен байланышкан өзгөчүлүктөрдү эске алууну талап кылат, анткени бул кошумча психофизикалык жүктөмдөргө жана жумуштан тышкаркы убакыттын чон чыгымдарына алып келет. Энэ мамилелерин эске алуу, айрыкча балдарын тарбиялап жаткан энелерди, балдардын, үй-бүлөнүн жана коомдун жалпы кызыкчылыктарына шайкеш келет.

Диссертациянын автору белгилегендей, социалдык адилеттүүлүк принципи эмгекти укуктук жөнгө салуунун биримдигин жана дифференциациянын айкалыштыруу аркылуу эмгек мамилелери чөйрөсүндө бардык жаңандар учун бирдей мүмкүнчүлүктөрдү жана шарттарды түзүүнү камтыйт. Энелердин, өзгөчө жаш балдарды тарбиялап жаткандардын кызыкчылыгын эске алуу балдардын, үй-бүлөнүн жана жалпы коомдун кызыкчылыгына жооп берет.

Буга байланыштуу автор Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 2-беренесине: «Эмгекти жана тикелей байланышкан мамилелерди укуктук жөнгө

салуунун негизги принциптери” социалдык адилеттүүлүк принцибин кошууну сунуштайт.

Биринчи баптын үчүнчү бөлүм «Аялдардын эмгегин эл аралык укуктук жөнгө салуу». Аялдардын эмгек укуктары жаатындагы эл аралык укуктук актылардын негизги максаты – мыйзамдуу жана мыйзамсыз басмыроого дуушар болгон аялдар үчүн жагымдуу эмгек шарттарын камсыз кылуу. Эмгек укуктарынын эл аралык стандарттары эмгектин минималдуу шарттарын жана дискриминацияланбоо принцибин белгилейт, ал жынысына, этникалык таандыгына, физикалык өзгөчөлүктөрүнө же башка өзгөчөлүктөрүнө карабастан бардыгына тиешелүү.

Эл аралык эмгек стандарттары гендердик төн укуктуулукту камсыз кылуу маселесин ар кандай жолдор менен чечет. Кээ бир стандарттар ачык жана так түрдө гендердик төн укуктуулукту камсыз кылуунун зарылдыгын же аялдарга же эркектерге карата дискриминацияга жол бербөө керектигин белгилейт. Башка стандарттарда, эмгек шарттарына байланыштуу, эки жыныстын муктаждыктары эске алынган, бирок анык берилген эмес, эркектерге же аялдарга тиешелүү экендиги («Бирдей баалуулуктагы эмгеги үчүн эркектер менен аялдардын бирдей эмгек акысы жөнүндө» 1951-ж. № 100, «Энеликти коргоо жөнүндө» 2000-ж. № 183, «Эмгектик мамилелерди токтотуу жөнүндө» 1982-ж. № 158, «Иш менен камсыз кылуу саясаты жөнүндө» № 122 Конвенциялар).

Эмгек шарттарына тиешелүү кээ бир документтер эки жыныстагы адамдардын муктаждыктарын эске алат («Үй-булөлүк милдеттери бар жумушчулар жөнүндө», 1981-ж. № 156; «Балдар эмгегинин эң начар формаларын жоюу жөнүндө», 1999-ж. № 182, «Толук эмес жумуш убактысы боюнча» 1994-ж. № 175, «Үйде иштөө жөнүндө» 1996-ж. № 177 Конвенциялар).

Конвенциялардын үчүнчү тобу техникалык стандарттарды камтыйт, алардын түзүлүшү кыйла нейтралдуу, бирок аларды колдонуу гендердик өзгөчөлүктөрдү эске алууну талап кылат, мисалы, статистикалык маалыматтарды чогултууда жана колдонууда. Алар эмгек акы, өндүрүштүк кырсыктар жана жаракаттар, жумуш убактысы жана социалдык камсыздоо сыйктуу тармактарды камтыйт.

Эл аралык дөнгөлдө аялдардын жана үй-булөлүк милдеттери бар адамдардын эмгегин жөнгө салуучу көптөгөн актылар бар. Алардын ичинен эң негизгилери: Дискриминация (жумуш жана кесип) 1958-жылдагы №111 Конвенциясы; 1951-жылдагы №100 “Эркектер менен аялдардын бирдей баалуулуктагы эмгеги үчүн бирдей сый акы” Конвенциясы, «Эркектер менен аялдарга бирдей мамиле жана бирдей мүмкүнчүлүктөр жөнүндө: үй-булөлүк милдеттери бар жумушчулар» № 165 Сунушу 1981-жыл; “Аялдарга карата дискриминациянын бардык турлөрүн жок кылуу жөнүндө” Конвенция, 1979 ж.б.

Жогорудагы актылар дискриминация аныктама берет, эмгек кепилдиктерин камсыз кылуу жаатындагы мамлекеттин ишинин негизги багыттарын чагылдырат жана эмгек үчүн “сыйакы” термининин мазмунун ачып берет.

Бул конвенциялар карапайым балдар үчүн үй-булөлүк милдеттери бар иштеген эркектерге жана аялдарга карата колдонулат, эгерде мынданай

жоопкерчиликтер алардын экономикалык иш-аракеттерге даярдануу, мүмкүнчүлүк алуу, катышу же илгерилөө мүмкүнчүлүгүн чектейт.

Кыргыз Республикасынын улуттук мыйзамдарында эл аралык укукту колдонуу практикасына талдоо көрсөткөндөй, алардын кебүү деяларативдүү мүнөзгө ээ жана иштеген аялдар туш болгон көйтөйлөрдүн бардык спектрин камтыбайт. Ушуга байланыштуу улуттук актылар азыр каралып жаткан маселелерди жөнгө салуунун натыйжалуу куралына айланып баратат деген тыянак чыгарылды.

Ошону менен бирге, эл аралык документтердин баалуулугу алардын жардамы менен аялдарга жана алар аткарып жаткан эмгек функцияларына карата улуттук-маданий стереотиптерди ақырындык менен жаткандыгында экенин моянга алуу керек.

Экинчи бап “Укуктук жөнгө салуу механизминде аялдардын эмгек укуктары” бөлүгү аялдардын эмгек укуктарын алардын шарттарына ылайык ишке ашырууга арналган.

Диссертациянын объектиси Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарын жөнгө салуу чөйресүндөгү коомдук мамилелер болуп саналат.

Диссертациянын предмети Кыргыз Республикасында аялдардын эмгек мамилелерин жөнгө салган укук ченемдеринин мазмуну, ошондой эле мамлекеттик органдардын укукту колдонуу тажыйбасында чагылдырылган укуктук позициялар болуп саналат.

Экинчи баптын биринчи белгүү «Аялдардын эмгекке болгон укуктарын ишке ашыруунун теориялык жана укуктук аспекттери» кошумча коргоо чараларына муктаж болгон кызматкерлердин өзүнчө категориясы катары аялдардын эмгегин укуктук жөнгө салууга байланышкан теориялык маселелерди изилдөөгө арналган. Аялдар менен эмгек мамилелери түзүлгөн учурда Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдары тарабынан төмөнкүдөй кепилдиктер белгиленген, мисалы, аялды жумушка алуу үчүн жумуш берүүчүгө кошбайлуудикке же балдарынын болушуна байланыштуу эмгек келишимин түзүүдөн баш тартууга тыюу салынат (КР ЭК 305-беренеси).

Бирок, жумушка алып жатканда жумуш берүүчүнүн дагы бир маселе менен кездешүүсү мүмкүн. Кошбайлуу аялды жумушка алганда жумуш берүүчүгө төрөт жана төрөттөн кийинки убактылуу компенсацияларды төлөө милдети жүктөлөт. Бирок көп учурда жумуш берүүчү социалдык камсыздандыруу фондунун текшерүүсү учурунда ишке орноштурулган аял менен болгон эмгек мамилелеринин чын болушун далилдеөөгө мажбур болот, ал эми мынданай жагдайлар фондун социалдык камсыздандыруу каражаттарынан мыйзамсыз чыгымдарды төлөө жөнүндө шек туудурат. Бул кырдаал бир нече себептерден улам парадоксалдуу көрүнүшкө ээ. Биринчиден, Кыргыз Республикасында ар бир жарандын куракка жетүү, ооруп калуу, майыптык, асырачысынын елүүмү, балдарды тарбиялоо жана мыйзамда белгилентен башка жагдайлар учун социалдык камсыздандыруу кепилдиги берилет (КР Конституциясынын 44-беренеси 1-белүгү). Экинчиден, Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду — Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин алдында турган, негизги максаты мамлекет тарабынан кепилденген пособияларды, анын ичинде баланы

терөгөнү үчүн төлөмдөрдү камсыздо болуп саналган атайын финанссы-кредиттик мекеме.

Жогоруда айтылгандай, Кыргыз Республикасында жумуш берүүчүгө аялдарды жумушка алуу учурунда Социалдык камсыздандыруу фондунда карата мыйзамсыз чыгымдарды болтурбоо максатында атайын талаптар коюлган ченемдер жок. Бирок, социалдык камсыздандыруу фондунун камеральдык текшерүүлөрүндө жумуш берүүчү, бардыгы тура болусу үчүн, кош бойлуу аялды жумушка алганын негиздеши керек.

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аялдарды жумушка алуу үчүн эмгек келишимин түзүүдөн баш тартууга кош бойлуу же балдарынын болушуна байланыштуу тыюу салынган ченем жок. Биз мыйзам дөнгөлинде аялды жумушка алуу үчүн себепсиз баш тартуу же аялды кош бойлуулугуна байланыштуу жумуштан бошотуу, ошондой эле үч жашка чейинки балдары бар аялды жумушка кабыл алуудан себепсиз баш тартуу же жумуштан себепсиз бошотуу үчүн кылмыштуу жоопкерчилик киргизүүн сунуштайбыз.

Ошентип, аялдардын эмгек укуктарын жөнгө салууну изилдөө, бул маселени эмгек мамилелеринде гендердик төндик боюнча эмес, аялдардын эмгек укуктарын кошумча укуктук коргоону камсыздоонун зарылдыгы менен караш керек экенин көрсөтүп турат. Бул, аялдардын үй жумуштарын аткарыш, балдарды тарбиялоо боюнча салттуу милдеттерине жана аял организмине тишелелүү физиологиялык өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу. Эркектер менен аялдар үчүн эмгек чөйрөсүндө төндик принциптерин ишке ашыруу, аялдарды эмгек мамилелеринде кошумча укуктук коргоо чарапары бар болгондо гана мүмкүн болот.

Экинчи балтын экинчи белугу "Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аялдардын эмгек шарттарынын өзгөчөлүктөрү" деп аталаат жана анда аялдардын эмгек шарттарынын өзгөчөлүктөрү талданып, аялдардын көпчулук эмгек иши кош бойлуу жана энелик менен байланышкандыгы белгиленет. Эмгек мыйзамдары аялдардын эмгек шарттарын жөнгө салуунун өзгөчөлүктөрүн белгилеген. Аялдардын эмгек шарттарын жана турмуш шарттарын жакшыртууга кам көрүү, аялдардын эмгегин коргоону жогорулаткан чарапарды ишке ашыруу, алардын коомдук өндүрүштөгү жогорку ролун, ошондой эле алардын организмдин психофизиологиялык өзгөчөлүктөрүн эске алуу маанилүү.

Кыргыз Республикасында аялдардын эмгек шарттарын камсыздо боюнча мыйзамдарды талдоо, учурдага чейин аялдардын кош бойлуу жана активдүү энелик мезгилиндө (балдардын 1,5 жашка же 3 жашка чейинки мезгили) жумуш убактысынын узартылышы аныкталган эмес экенин көрсөттү. Бир жагынан, бул аялдардын эмгек жана саламаттыкты сактоо шарттарын гана эмес, келечектеги муундун саламаттыгын камсыздо чөйрөсүндө дагы маселелерди жаратууда. Экинчи жагынан, аялды жарым ставка менен иштеткенде, бала караганга пособие төлеөдө жумуш берүүчүлөр үчүн кыйынчылыктар туулушу мүмкүн. Жогорку тоолуу аймактарда жана алыстык жана жеткиликтүүлүгү кыйын аймактарда иштеген аялдар үчүн жумуш убактысын кыскартуу ченемдерди дагы караптада (КР иштеген аялдар үчүн жумуш убактысын кыскартуу ченемдер жок болсо. Бул ченем илимий чөйрөдө айрым талаш-тартыштарды жаратат.

Мыйзамдарда алардын жумуш убактысын кыскартуу боюнча ченемдер жок болсо. Бул ченем илимий чөйрөдө айрым талаш-тартыштарды жаратат.

Мыйзам дөнгөлинде жогорудагы категориядагы аялдар үчүн жумуш убактысын кыскартууну караштын орду бар, бул маселени келишимдик шарттарга байланыштыруу туура эмес деп эсептелет [Айрым категориядагы кызматкерлердин эмгек мамилелерин укуктук жөнгө салуунун өзгөчөлүктөрү: илимий-тажрыйбалык колдонмо / жооптуу редактору Т.Ю. Коршунова. М.: ИЗИСП, 2015. Б. 43.]. Ушул көзкарапшты колдоп, бул иштин автору Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 91-статьясына жогорудагы категориядагы аялдар үчүн жумуш убактысынын кыскаргандыгын кепилдеген норманы бекитүүн сунуштайт, атайын жогорку тоолуу аймактарда жана алыстык жана жеткиликтүүлүгү кыйын аймактарда иштеген аялдар үчүн.

Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарында кош бойлуу маалында аялдарды кошумча жумушка тартууга, түнкү убакта, эс алуучу жана ишсиз майрам күндерүндө иштөөгө, ошондой эле кызматтык чыгымдарга жөнөтүүгө чектөөлөр орнотулган (КР ЭК 304-б). Исключение кылынган норма аялдарды мындай иштерге алардын жазуу жүзүндөгү макулдугу менен гана тартууга уруксат берет, ошондой эле медициналык тыянакка ылайык мындай жумуштарга тартуу тыюу салынган болушу керек. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 97-беренесинин 7-бөлүмүндө түнкү убакта иштөөгө тартууга тыюу салынган; бул норма кош бойлуу маалында жана үч жашка чейинки балдары бар аялдарга карата колдонулбайт. Өз кезегинде ушул эле статьянын 6-бөлүмү Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 304-беренесинин ченемдерин кайталаган, анда аялдарды кошумча жумуштарга, түнкү убакта иштөөгө, эс алуу жана ишсиз майрам күндерүндө иштөөгө, ошондой эле кызматтык чыгымдарга жөнөтүүгө чектөөлөр караптада. Ошондой эле үч жашка чейинки балдары бар аялдар мындай жумуш түрлөрүн аткаруудан баш тартуу укугу жөнүндө жазуу жүзүндө маалым болушу керек. Бул жагдайда Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 304-беренесинин 2-бөлүмүндө белгиленген аялдарга берилген кошумча кепилдиктерди эске алып, балдардын 1,5 жашка чейинки жаш курагына байланыштуу аларды кошумча жумуштарга, түнкү убакта иштөөгө, эс алуу күндерүндө жана майрамда жумушка тартууга, ошондой эле кызматтык чыгымдарга жөнөтүүгө толук тыюу салуу зарыл деп эсептелет.

Аялдардын эмгек шарттарына тишелелүү өзгөчөлүктөрө Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 306-беренесинин 3-бөлүмүндө көрсөтүлгөн норма да кирет, аны менен, кош бойлуу боюнча аялдар медициналык мекемелерде милдеттүү диспансеризациядан етсө, алардын орточо кызматтык маянасы (тарифтик ставка) сакталат. Нормативдик базаны талдоо азыркыга чейин кош бойлуу маалда аялдарды милдеттүү диспансеризациядан еткөрүү үчүн жумуштан бошотуу тартиби аныкталбагандыгын көрсөттү, ошондой эле кош бойлуулук диспансеризацияны еткөндүгү жөнүндө документтердин тизмеси да белгиленген эмес. Кыргыз Республикасынын «Жарандардын дең соолугун коргоо жөнүндө» мыйзамында (2005-жыл) диспансеризациянын түшүнүгү аныкталган эмес. Бул жагдайда аталган мыйзамга диспансеризация түшүнүгүн аныктоо нормасын киргизүүн сунуштайбыз, ал башка медициналык текшерүүлөр менен

айырмаланып, диспансеризациянын убактысын жумуш убактысынын башка мезгилдерине карай эсептеш керек.

Бүгүнкү күндө оорчулук туудурган маселелердин бири – ушул учурдагы шарттарда суррогат энелик келишимди түзгөн аялдарга жүктөлгөн кош бойлуу жана баланы төретүү боюнча өргүү берүүнүн тартиби жана шарттары тууралуу болуп саналат. Суррогат энеликти медикалык, социалдык жана укуктук көрүнүш катары карал, учурда субъекттердин статусунда олуттуу өзгөрүүлөр болгондугу аныкталган. Кыргыз Республикасынын мыйзам практикасына келсек, бул маселе боюнча кээ бир он өзгөрүүлөр белгиленген. Мисалы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1993-жылдын 16-августундагы № 380 Жокаргы кызматтардын иштөө тартиби боюнча көрсөтмөде 1 жашка чейинки баланы асырап алган аялга оорулук барагын алуу мүмкүнчүлүгү каралган. Бирок суррогат энеге мындай оорулук барагын алуу мүмкүнчүлүгү каралган эмес.

Экинчи балтын учунчук белгүндө «Аялдардын үйдө жумуш аткаруунун укуктук мүнөздөмөсү» аталган белүмдө аялдардын үйдө иштөөсүн жөнгө салуу өзгөчөлүктөрү талданган.

Эмгек келишимин түзүү, ал жеке өзүнчө гана эмес, үй-бүлө мүчөлөрүнүн катышуусу менен, жумуш берүүчү тарабынан берилген жайда эмес, үйдө, жумуш берүүчү тарабынан берилген же үйдөн иштеп жаткан адамдын өз эсебинен алынган материалдар менен жабдууларды колдонуу аркылуу жүргүзүлгөн учурда, үйдө иштөө болуп саналат. Азыркы учурда, үйдө иштөө жөнгө салуунун классикалык формаларына кошумча, маалымат технологияларында жаны формалар пайда болгон: программисттер, дизайннерлер, журналисттер, котормочулар ж.б. Өзгөчөлүгү ошол, мындай түрдөгү эмгекти тараантар эркин аныктай альшат, иштин түрлөрү жана режимдери мыйзам тарабынан чектелбейт.

Азыркы учурда үйдө иштеген адамдар менен жарандык-укуктук келишимдерди түзүү тенденциясы байкалууда, бул анын эмгек мамилелеринен социалдык женилдиктерди жана башка артыкчылыктарды берүү зарылдыгын болтурбоо максатында ишке ашырылууда.

Үйдө иштеген адамдар менен түзүлгөн эмгек келишими төмөнкү негиздер боюнча кадимки эмгек келишиминен айырмаланат: 1) мазмуну боюнча ал жарандык-укуктук келишимге (жумуш келиими, акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүү келишими) окошо; 2) ал жумушчуунун ички эмгек тартибинде баш ийүү шартын карабайт; жумушчу өзүнүн иш убактысы жана эс алусун өз алдынча аныктап, ишти аткаралат; 3) ишти иш берүүчү жайдын ичинде эмес, башка жerde аткаруу; 4) ушундай келишимде эмгек процесси (эмгек келишиминин объекти) жана иштин натыйжасы (жарандык-укуктук келишимдин объекти) аралашкан; бул келишимде эмгек (акы төлөнүүчү жана узак мөөнөттүү эмгек) менен жарандык-укуктук мамиле элементтери (жумушчуунун жеке иштин функциясын аткаруу абдан зарыл эмес) бар [Хныкин Г.В. Специальные трудовые договоры: позиция законодателя и практика применения // Российский ежегодник трудового права. 2007. № 2. - с.78]; 5) тараантардын тенсиз абалы жана жумуш берүүчүгө карата экономикалык көз карандылык.

Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык, үйдө иштеген адамдар деп жумуш берүүчү тарабынан берилген материалдарды жана жабдууларды колдонуп,

үйдө иштөө учун эмгек келишимин түзгөн адамдар саналат (КР Эмгек кодексинин 358-беренеси). Аныктама чыгарманың өндүрүштүк багытын көрсөтөт, ал чыгармачылык жана интеллектуалдык эмгектин өзгөчөлүгүн чагылдыrbайт; бул кызматтык ишмердүүлүктү түзбөйт.

Эмгек мыйзамдары ошондой эле үйдө иштеген жумушчулар менен эмгек келишимин жоюунун тартибин жөнгө салып турат (КР Эмгек кодексинин 360-беренеси). 358-берененин 4-белүмүндө жана 360-беренеде эмгек келишимин жалпы негиздер боюнча токтотуу эрежелери белгиленген. Муну менен бирге, 360-беренеде тараантардын эмгек келишимин өз алдынча жою үчүн кошумча негиздерди аныктоо укугу карапбаганына көнүл буруу керек.

Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарын талдоо негизинде, үйдө иштегендөрдин эмгек жөнгө салуу боюнча кээ бир маселелерди чечүү керек экени көрүнүп турат. Мисалы, 358-беренеге ылайык, «үйдө иштөөчү деп үйдө иштөө боюнча эмгек келишимин түзгөн адамдар саналат...». Мында «үйдө иштөөчү деп жашоо жеринде иштөө боюнча эмгек келишимин түзгөн адамдар саналат...».

Андан ары, үйдө иштөө жөнундө мыйзамдык аныктама анын өзгөчөлүктөрүн толук чагылдыrbайт. Маселе анын ичинде, Кыргыз Республикасындагы үйдө иштөөнүн укуктук жөнгө салынуусу азыркы эмгек рыногунун муктаждыктарына жооп бербейт жана Советтер Союзунун экономикасына багытталган. Бүгүнкү күндө үйдө иштөө, биринчи кезекте, интернет-технологияларды колдонуу менен мүнөздөлөт, бул тексттик, аудио жана видеожана маалымат алмашууну, интернет телефонияны, видео-конференцияны камсыз кылат.

Үйдө иштөөнүн укуктук жөнгө салуусун жакшыртуу максатында төмөнкүлөр сунушталат: эмгек келишимин түзүү жана жооу процедурасын аныктоо; үйдө иштегендөрдин эмгек акысын төлөө тартиби жана елчөмү; жумушчу укуктарын коргоо жана анын жеке мүлкүн колдонууга компенсация берүү. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Салык кодексине жумуш берүүчүлөрдү үйдө иштегендөрдө төлөнгөн эмгек акысынын елчөмүндө мажбурлап төлөнүүчү социалдык камсыздандыруу салыктарынан бир нече жылга боштууunu жана үйдө иштегендөрдө берилген мүлкө салыктык женилдиктерди киргизүүнү сунуштайбыз.

Жаны эмгек түрлөрүнүн бири - аралыктан иштөө болуп саналат, ал Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарында жөнгө салынган эмес. Практикада ал көп учурда ар кандай тармактарда колдонулат.

Үчүнчү балта “Кыргыз Республикасында аялдардын эмгегин сактоо жана коргоону укуктук камсыздоо көйгөйлерү” уч белүмдүү камтыйт: «Кыргыз Республикасындагы аялдардын эмгегин сактоо»; «Кыргыз Республикасында эмгек чойросунде аялдарды коргоонун механизмдери жана аларды еркүндөтүү».

Үчүнчү балтын биринчи белүмүндө “Кыргыз Республикасында аялдар эмгегин сактоо” деп аталган, Кыргыз Республикасында аялдардын эмгек коопсуздугун жөнгө салуу механизмдерин камтыган мыйзамдык негиздерин

тaldoого арналган. Мисалы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинде жалпы жоболор камтылган, анда аялдардын эмгек коопсуздугу институтунун тушундурмөсү аныкталган; эмгек коопсуздугун уюштуруу жана аялдардын эмгек укуктарын коргоо боюнча талаптар, белгиленген аймактагы мамлекеттик саясаттын негизги багыттары ошондой эле аялдардын эмгегине чектөөлөр бар.

Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарына ылайык, эмгек коопсуздугу — был кызматкерлердин өмүрүн жана ден соолугун коргоо системасы, ал укуктук, социалдык-экономикалык, уюштуруучулук-техникалык, санитардык-гигиеналык, медициналык-алдын алуу, реабилитациялык жана башка иш-чараларды камтыйт (КР Эмгек кодексинин 209-беренеси; "Эмгек коопсуздугу жөнүндө" КР мыйзамынын 1-беренеси).

Аялдардын эмгек коопсуздугун атايын нормалар менен (жалпы нормаларга кошумча) белгиленген укуктук чараптар системасы катары аныктоого болот, бил аял организмин, энелик жана келечек муундар учун коргоону камсыз кылат, аял организминин физиологиялык өзгөчөлүктөрү жана энелик функциясын эске алуу менен. Аялдардын эмгек коопсуздугу ошондой эле аялдын организмин, анын энелик функциясын өндүрүштүк зыяндардан коргоо катары каралат, бил аялга эмгек ишмердүүлүгүн энелик менен айкалыштырууга мүмкүндүк берет, бил аялдардын ден соолугун гана эмес, келечектеги муундардын ден соолугун коргоого да багытталган.

Аялдардын эмгек коопсуздугуна атайын чараптар төмөнкүлөрдү камтыйт: аялдардын оор иштерде жана зыяндуу эмгек шарттарында иштеөсүнө, ошондой эле жер астындагы иштерде, физикалык эмес же санитардык кызмет көрсөтүү боюнча жумуштардан башка иш-аракеттерге тыюу салуу; аялдардын белгиленген чектен ашкан оордуктарды көтерүүсүнө жана ташуусуна тыюу салуу; түнкү убакытта (кечки saat 22ден танкы бга чейин) эмгекке тартууга чектөө, аялдарды түнкү убакытта жумушка тартуу тек гана зарылчылык болуп, алар менен жазуу түрүндө макулдашылган шартта гана мүмкүн.

Аялдардын активдүү энелик чөйрөсүндө эмгек коопсуздугун жакшыртуу төмөнкүдөй чараптарды камтыйт: боюнан алдыруу жана 3 жашка чейинки балдары бар аялдар учун түнкү, ашыкча иштөө, майрамдык күндөрдө иштөөгө жана командировкаларга чектөө; 1,5 жаштан 3 жашка чейинки балдары бар аялдарды ашыкча жумушка тартуу жана командировкага жөнөтүү тек гана алардын макулдугу менен гана мүмкүн.

Аялдардын эмгек коопсуздугу боюнча атайын чараптар колективдүү келишимдер жана макулдашуулар менен каралышы мүмкүн.

Үчүнчү балтын экинчи бөлүмүндө «Кыргыз Республикасында эмгек чөйрөсүндө аялдарды коргоонун механизмдери жана аларды өркүндөтүү» деп аталаан бөлүмдө аялдардын эмгек укуктарын коргоону жана коргоону камсыз кылуучу Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тaldoого алынды. Бул чөйрөдө ата мекендик мыйзамдарды колдонуу тажрыйбасын тaldoо көрсөткөндөй: иш жүзүндө аялдар менен эмгек келишимин түзбөө учурлары кенири тараган, ал эми бил кээде аялдын декреттик эс алууга чыгышы, бала бакканга байланыштуу болуп жаратат. Аялдардын эмгек келишимин түзүүдөгү укуктарын камсыздоо максатында Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 59-беренесине төмөнкү 4-пунктту

киргизүү сунушталат: «Боюнда болгонуна же балдарынын болушуна байланыштуу аялдарга эмгек келишимин түзүүдөн баш тартууга тыюу салынат».

Мыйзамдарды тaldoодон көрүнүп тургандай, Кыргыз Республикасында мыйзамдар кош бойлуу же 3 жашка чейинки баласы бар аялдарды жумушка алуудагы негизсиз баш тартууга жоопкерчилик каралган эмес. Бул маселени чечүү учун аялдардын укуктарын бузган мындай мыйзам бузулар учун кылмыш жоопкерчилигин киргизүү сунушталат; тиешелүү статья Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 27-бөлүмүнө киргизилиши керек.

Аялдардын эмгек укуктарын коргоо Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 398-беренеси менен жөнгө салынат, тактап айтканда анда эмгек укуктарын коргоонун негизги жолу катары мамлекеттик көзөмөл жана текшерүү белгиленген. Практикада мамлекеттик органдар тиешелүү укуктар бузулгандан кийин тиешелүү чараптарды кабыл алышат, ал эми анда контролдоо жана көзөмөлдөө ыйгарым укуктарына ээ органдары мамлекеттик эмгек чөйрөсүндөгү ишин алдын алуу түрүндө жүргүзүшү керек. Укук бузулардын алдын алу жана аны болтурбоо учун биринчи кезекте иш-чаралар жүргүзүлүүсү керек.

Жумуш ордун сактап калуу жана дискриминациянын алдын алуу аялдын боюнда бар болгондо же декреттик эс алууда болуп жатканда анын жумуш ордун сактап калуу укугун, ошондой эле декреттик эс алуунун аякташынан кийин мурдагы же эквиваленттүү жумушуна кайтып келүү укугун камсыз кылууну билдириет. Декреттен кайтып келгенде аялды төмөнкү кызматка которуюу дискриминация жана жумуш ордун коргоонун жоктугу болуп саналат, бил гендердик дискриминация алып келет.

Дискриминация маселелерин карай турган атайын органды түзүү. Эмгек чөйрөсүндөгү дискриминация маселелерин карауу толугу менен соттордун ыйгарым укуктары болуп эсептелет (КР Эмгек кодексинин 421-беренесинин 3-бөлүгү).

ЖОЖдордун студенттерди жумушка орноштурууга катышуусун күчтөүү, бил жаш адистердин жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын дискриминациясын жоюуга жардам берет. ЖОЖдордо түштүн студенттерин жумушка орноштуруу борборлорун түзүү сунушталат; студенттик практика учун төлөм киргизүү, ал болочок бүтүрүүчүгө керектүү эмгек тажрыйбасын алуу мүмкүнчүлүгүн берет.

Коомдо дискриминацияга каршы чыдамсыздыкты калыптандыруу. Дискриминация маселесин чечүү мамлекеттик органдар гана эмес, жарандык коом институттары да активдүү катышуусу керек.

КОРУТУНДУ

Кыргыз Республикасындагы аялдарды эмгегин жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын изилдөө төмөнкүдөй корутундуларды түзүүгө мүмкүндүк берди.

1. Кыргыз Республикасында гендердик тенсиздик маселелери тарыхый-маданий салттарда, үй-булөлүк мамилелерде жана коомдук түзүмдө терен тамыр алган. Биздин өлкөдө гендердик тендикке жетүү боюнча милдеттер социалдык-маданий жана экономикалык шарттарды эске алуу менен каралышы керек.

Кейгөйлүү маселелерди чечүү үчүн укутук механизмдерди гана эмес, ошондой эле билим берүү, эмгек мамилелери жана корпоративдик маданияттын деңгээлинде саясатты киргизүү зарыл. Аялдардын жана эркеттердин билим берүү жана кесиптик мүмкүнчүлүктөрүнө тен шарттар түзүү, дискриминацияга карши практикаларды жана аялдардын ишкердүүлүгүн колдоо программаларын киргизүү гендердик диспропорцияларды жоюу жолундагы кадамдар болушу мүмкүн.

2. Кыргызстан көптөгөн эл аралык конвенцияларда жана келишимдерде катышат, алар дискриминациянын алдын алуу жана жоюу менен байланыштуу. Кыргыз Республикасы Эмгек Уюмуунун айрым конвенцияларына кол койгон.

Белгилеп кетүү керек, биздин коомдун көптөгөн мүчелөрү жыныстар аралык мамилелерде (ошондой эле эмгек чейрөсүндө) айрым социалдык-маданий салттарды женүү зарылдыгын жакшы түшүнүштөт, бирок жаны императивдерди кабыл алуу кыйынга турат жана аялдардын абалы анык эмес бойдон калууда.

3. Биздин оюубузча, мурдагы эмгек мыйзамдарында активдүү энелик мамилелер мезгилинде аялдардын эмгек укуттарын чектөө боюнча чектөөлөрдү калыбына келтирүү керек. Жакында кабыл алынган Эмгек кодексинин 304-беренесинин 2-бөлүгүндө аялдарга 3 жашка чейин балдарын тарбиялап жатканда аларга артыкчылыктуу кепилдиктерди берүү керек. Аларга кошумча эмгек сааттарын, түнкү убакта иштеөнү жана дем алыш күндөрү иштөөнү, ошондой эле командировкага жөнөтүүнү тыюу салуу керек.

4. Мыйзамдык деңгээлде төмөнкү маселелерди аныктоо зарыл: диспансердик текшерүүнүн түшүнүгүн аныктоо, аны башка медициналык кароолордон бөлүү; боюна бүтүп жаткан аялды диспансердик текшерүүдөн еткөрүү үчүн жумуштан бошотуу процедурасы; боюна бүтүп жаткан аялдын диспансердик текшерүүдөн еткөнүн тастыктаган документтердин тизмеси; диспансердик текшерүүдөн етүү үчүн жумуш убактысынан башка мезгилдерге таандык болушу керек.

5. Суррогаттык энелик келишим түзгөн аялдарга кош бойлуулук жана төрөт боюнча чектөөлөрдү берүү маселеси чечилген жок. Бул чейрөдө коомдук мамилелердин өзгөртүлгөн комплекси, ошондой эле суррогаттык энеликти тек гана медициналык-социалдык көрүнүш катары эмес, юридикалык көрүнүш катары карап, негиздүү, бул өзгөрүүлөр ушул чейрөдө белгилүү бир женилдиктерди алуу үчүн талап кылган субъекттердин статусунун маанилүү өзгөрүүлөрүнө алып келди.

6. Кыргыз Республикасынын Конституциясында, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинде, «Эмгекти коргоо жөнүндө» мыйзамында жана башка нормативдик-укуктук актыларда аялдардын ден-соолукка жана коопсуздуулук ылайыктуу эмгек шарттарынын жана эмгек коргоонун кепилдигин камсыз кылуу, ошондой эле эмгек чейрөсүндөгү мамлекеттик саясатты ишке ашыруу үчүн аялдардын эмгек шарттарын жакшыртуу боюнча атайын мамлекеттик программа иштеп чыгып кабыл алынышы керек.

Бул мамлекеттик программа жумуш берүүчүлөрдүн аялдардын эмгек шарттарын жакшыртуу боюнча жоопкерчилигин күчтөтүү, алардын эмгек укуттарын коргоону жана социалдык коргоо деңгээлин камсыз кылуу чараларын камтуусу керек.

ПРАКТИКАЛЫК СУНУШТАМАЛАР

Изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасында аялдардын эмгек укуттарын камсыздоону жакшыртууга байланыштуу төмөнкү практикалык сунуштар иштелип чыкты:

1. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 93-беренесине өзгөртүү киргизүүнү сунуштайбыз, аны төмөнкү мазмундагы абзац менен толуктай: «Балдар 1,5 жашка чыкканга чейин бала күтүүсүндө болгон аялдарга, эгерде алар иштөө шарттары боюнча жарым убакытты иштеше, жумуш убактысынын узактыгы эмгек келишимин тарааптарынын макулдашуусу менен белгиленет. Мамлекет тарабынан бала күтүү боюнча жөлөкпүл төлөө, аялдын жумуш убактысынын узактыгына карабастан, жүргүзүлөт».

Бул ченемди киргизилиши аялдардын эмгек жана ден соолук укуттарын гана эмес, келечек муундун ден соолугун камсыздоо маселесин да чечет. 93-беренедеги өзгөртүү, аялдын жарым убакыт менен иштеши учурунда бала күтүү боюнча жөлөкпүлдү төлөө маселесинде иш берүүчүлөр үчүн маселелердин чыгышына жол бербейт.

2. Суррогаттык энелик келишим түзгөн аялдардын эмгек укуттарын камсыздоо максатында, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1993-жылдын 16-августундагы № 380 токтому менен бекитилген эмгектен катталган листтерди берүү тартиби жөнүндө нускамага 17-пунктка төмөнкү мазмундагы абзацты кошуу сунушталат: «Эмбрионду башка аялга (суррогаттык энеге) имплантациялоого макул болгон аялга, алардын ортосундагы келишимге ылайык, эмгектен катталган лист 70 календардык күнгө (эгер эки же андан көп бала туулса – 110 календардык күнгө) төрөттү каттоо күнү иштелип берилет».

Бул өзгөртүү суррогаттык энеликке байланыштуу төрөт жана кош бойлуу боюнча эмгек дем алышин берүү тартибин камсыздоо боюнча маселени чечүү үчүн зарыл. Суррогаттык энелик медицина, социалдык жана укуктук жагынан татаал көрүнүш болондуктан, сунушталган өзгөртүүлөр аялдардын укуттарын камсыздоого кошумча кепилдик болушу мүмкүн.

3. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 59-беренесине 4-пунктту төмөнкү мазмундагыдай кошуу зарылдыгы негизделген: «Кош бойлуу же балдарга ээ болуу менен байланышкан негиздер боюнча аялдардын эмгек келишимин түзүүгө тыюу салуу», бул аялдардын эмгек келишимин түзүүдө кепилдиктерди белгилейт.

4. Практика көрсөттүү, эгерде кош бойлуу аялды ишке алуудан же жумуштан бошотудан баш тартуунун мыйзамдуу жазага тартылбагандыгы жумуш берүүчүлөргө кош бойлуу аялдардын эмгек укуттарын бузууга мүмкүнчүлүк берет. Ошондуктан, Кыргыз Республикасынын Кылмыш кодексинин 27-бабына «Кош бойлуу аялды жумушка алуу же жумуштан бошотууга негизсиз баш тартуу» деген жаны статьяны киргизүүнү сунуштайбыз, бул мыйзам бузулар үчүн кылмыш жоопкерчилигин киргизет.

5. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 304-беренеси 3 жашка чейинки балдары бар аялдардын кошумча эмгек сааттарын, түнкү жумушту жана башка шарттарды белгилөө мүмкүнчүлүгүн берсе да, баланын 1,5 жашка

чыгуусуна чейин мындай жумуштарга тыюу салуу керек экендиги негизделген. Жумуш берүүчү гана аялдын макулдугүү менен, баланын 1,5 жашка чыккандыгына байланыштуу коопсуздугуна зыян келтирбөө шарты менен экстраординардык иш шарттарын сунушттай алат.

Бул тыюу аялдын баласын туура карап, кам көрүүсүн камсыз кылып, анын эн негизги жоопкерчилигин башка үй-булө мүчөлөрүнө которууга жол бербейт.

6. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 306-беренеси кош бойлуу аялдар үчүн кепилдиктерди карайт: эмгек нормаларынын төмөндөшү, башка жумушка которую жана кирешенин сакталуусу сыйктуу. Кош бойлуу аялдардын эмгек укуктарын камсыздоо максатында аялдарды З жашка чейинки балдары менен башка жумушка которую үчүн кошумча убакыт берүү сунушталат, ошондой эле жумуш берүүчү аялдын өзүнүн арызы боюнча жумушун өзгөртүүгө жана мурдагы жумуш ордуна карата орточо маянасын сактоого милдеттendirүү керек.

Аялдардын эмгек мамилелеринде укуктарынын абалынын анализи, бул катмардын социалдык коргоосун күчтүү үчүн айрым эмгек мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн зарылдыгын көрсөттөт. Спецификалык түрдө Эмгек кодексинин 59, 93, 304 жана 306-беренелерине өзгөртүүлөр жана толуктооolor сунушталат, бул алардын укуктарын коргоону жакшыртууга жана аялдардын эмгек чайрөсүндө жакшы шарттарды түзүүгө багытталат.

Кыргыз Республикасында үйдөн иштөө чайрөсүн укуктук жөнгө салууну жакшыртуу максатында төмөнкү сунуштар берилет:

- Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинде үй жумушчулары менен эмгек келишиими боюнча өзгөчө шарттарды жөнгө салган нормаларды бекитүү;
- Кыргыз Республикасынын Салык кодексине жумуш берүүчүлөрдү мајбуруу камсыздандыруу төлемдеринен бошотуу жана үй жумушчусуна берилген мулк учун салыктык женилдиктерди киргизүү;
- Эл аралык эмгек уюмунун № 177 "Үй жумушу боюнча" Конвенциясын жана № 184 "Үй жумушу боюнча" Рекомендациясын ратификациялоо; Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин нормаларын аларга ылайык келтириүү.

ДИССЕРТАЦИЯНЫН ТЕМАСЫ БОЮНЧА ЖАРЫЯЛАНГАН ЭМГЕКТЕРДИН ТИЗМЕСИ:

1. Чонатаева М.С., Торобеков Б.Т., Абдыжапарова Ж. Трудовое право: история возникновения и особенности развития. Вестник МНУ №2 выпуск 2021 год. ISSN 1694-5913. С. 151-157. <https://mnu.kg/wp-content/uploads/2022/10/vestnik-2021-2.pdf>
2. Чонатаева М.С., Исмаилова А.С. Эмгек мигранттарынын укуктарын коргоо жаатындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын эл аралык стандарттарга жана милдеттөмөлөргө ылайык келиши. С. 266-269. <https://mnu.kg/wp-content/uploads/2022/10/vestnik-2022-1.pdf>
3. Чонатаева М.С., Кудаярова Б.А. Балалуу аялдардын эмгек мыйзамында укуктарын коргоо. С. 259-261. Вестник МНУ №1 выпуск 2022 год. ISSN 1694-5913 <https://mnu.kg/wp-content/uploads/2022/10/vestnik-2022-1.pdf>
4. Чонатаева М.С., Кудаярова Б.А. Балдарга болгон зомбулуктун актуалдуу маселелери. Вестник МНУ №1 выпуск 2022 год. ISSN 1694-5913. С. 262-265. <https://mnu.kg/wp-content/uploads/2022/10/vestnik-2022-1.pdf>
5. Чонатаева М.С., Кудаярова Б.А. Адам укуктары тутумундагы аялдардын репродуктивик укуктары. Вестник МНУ №2 выпуск 2022 год. ISSN 1694-5913. С.225-227. <https://mnu.kg/wp-content/uploads/2022/10/vestnik-2022-2.pdf>
6. Чонатаева М.С., Кудаярова Б.А. Кыргыз Республикасындагы гендердик мамилелер жана гендердик саясат. Вестник МНУ №3 выпуск 2022 год. ISSN 1694-5913. С.224-227. <https://mnu.kg/wp-content/uploads/2022/10/vestnik-2022-3.pdf>
7. Чонатаева М.С., Кудаярова Б.А. Байыркы дүйнодо феминизмдин жана аялдын укуктук статусун келип чыгышынын тарыхы. Вестник МНУ №3 выпуск 2022 год. ISSN 1694-5913 С.219-223. <https://mnu.kg/wp-content/uploads/2022/10/vestnik-2022-3.pdf>
8. Чонатаева М.С., Исмаилова А.С. Кыргыз Республикасында миграция процесстерин мамлекеттик жөнгө салуу Вестник МНУ №3 выпуск 2022 год. ISSN 1694-5913. С.228-231. <https://mnu.kg/wp-content/uploads/2022/10/vestnik-2022-3.pdf>
9. Чонатаева М.С., Кудаярова Б.А. Кыргыз Республикасында аялдардын конституциялык укуктарын коргоо. Вестник МНУ № 1 выпуск 2023 год. ISSN 1694-5913. С.285-289. https://mnu.kg/wp-content/uploads/2024/02/vestnik_1_2023-pechat.pdf
10. Чонатаева М.С., Кудаярова Б.А. Кыргыздын адат укугундагы аялдардын абалы. Вестник МНУ №3 выпуск 2023 год. ISSN 1694-5913. https://mnu.kg/wp-content/uploads/2023/06/vestnik-3_2023_inter.pdf
11. Чонатаева М.С. Законодательные органы регулирования труда женщин в Кыргызской Республике. Рецензируемый научный журнал «Учет и контроль» №11, 2-том, 2023. <https://s-lib.com/journal/uik/>
12. Чонатаева М.С. О статусе трудовых мигрантов и их защите. Научный центр «LJournal» "Scientific achievements of the third millennium", Ноябрь, 2023. С.20-24. <https://doicode.ru/doifile/satm/22/satm11.2023.pdf>

13. Чонатаева М.С. Кыргыз Республикасының аялдар менен эмгек мамилелерин токтотуу маселелери жөнүндө. <http://www.science-journal.kg/ru/journal/1/about>

14. Чонатаева М.С. Кыргыз Республикасының аялдар менен эмгек мамилелерин токтотуу маселелери жөнүндө. <http://www.science-journal.kg/ru/journal/1/about>

15. Чонатаева М.С. Особенности трудоустройства женщин и лиц с семейными обязанностями. Тенденции развития науки и образования. https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=55127

16. Чонатаева М.С. Кыргыз Республикасындагы аялдардын эмгекке болгон укуктары: эмгек чөйрөсүндөгү эл аралык мыйзамдуулук. Известия вузов Кыргызстана, №2, 2024 год. <http://science-journal.kg/ru/journal/2/about>

Чонатаева Мээримай Салижановнаның «Кыргыз Республикасындагы аялдардын эмгегин укуктук жөнгө салуу» аттуу темадагы 12.00.01 – укуктук жана мамлекеттин теориясы жана тарыхы; укук жана мамлекет жөнүндө окуулардын тарыхы адистиги боюнча юридика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын

РЕЗЮМЕСИ

Негизги сөздөр: эмгекке укук, аялдардын эмгеги, аялдардын эмгегин укуктук жөнгө салуу, эмгек акы, аялдардын эмгегинин гарантиялары, дискриминация.

Изилдөөнүн объектиси: Кыргыз Республикасындагы аялдардын эмгегин укуктук жөнгө салуу жаатындагы коомдук мамилелер.

Изилдөөнүн предмети: аялдардын эмгек укуктарын жана алардын кепилдиктерин жөнгө салуучу эл аралык укуктук актылар, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары.

Изилдөөнүн максаты: - аялдардын эмгегин жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын эмгек укугу институттарын теориялык жана укуктук изилдөө, ошондой эле каралып жаткан чөйрөдө Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу.

Изилдөө методдору: жалпы илимий жана атايын методдор; жалпылоо жана синтез; системалык-структуралык; салыштырмалуу укуктук талдоо; формалдуу юридикалык изилдөө ыкмалары.

Алынган жыйынтыктар жана алардын илимий жаңылыгы: төмөнкүлөр менен аныкталат: Коргоо үчүн берилген 8 жобо формулировкалар, ошондой эле бир катар теориялык корутундулар жана практикалык сунуштар берилген. Диссертациянын илимий жаңылыгы эмгекке конституциялык тен укукутуулугун теориялык, укуктук, эмгектик, аялдардын эмгегин жөнгө салуу аспекттеринин контекстинде комплекстүү изилдөөдө. Ошондой эле гендердик тараалтан жана аялдардын биологиялык, социалдык жана укуктук статусун эске алуу менен эркектер менен аялдардын укуктары менен эркиндиктеринин тен укукутуулугу принципин ишке ашыруунун өзгөчөлүктөрү, ошондой эле бир катар практикалык сунуштарды иштеп чыгуу бул чөйрөдө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын өркүндөтүү.

Алынган натыйжалардын практикалык мааниси. Изилдөөнүн натыйжасында түзүлгөн жоболор, корутундулар жана сунуштар Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча мамлекеттик органдардын мыйзам чыгаруу ишинде, ошондой эле «Эмгек укугу», «Социалдык камсыздоо укугу» сабактырын окуу процессинде.

Колдонуу тармагы: – укук жана мамлекеттин теориясы, эмгек укугу, конституциялык укук, муниципалдык уку, социалдык камсыздоо укугу.

РЕЗЮМЕ

диссертации Чонатаевой Мээримай Салижановны на тему: «Правовое регулирование женского труда в Кыргызской Республике» на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история права и государства; история учений о праве и государстве

Ключевые слова: право на труд, женский труд, правовое регулирование женского труда, оплата труда, гарантии женского труда, дискриминация.

Объект исследования - общественные отношения в сфере правового регулирования труда женщин в КР.

Предмет исследования - международно-правовые акты, законодательство КР, регулирующее трудовые права женщин и их гарантии.

Целью диссертационной работы является теоретико-правовое исследование институтов трудового права КР, регулирующих труд женщин, а также разработка предложений по совершенствованию трудового законодательства КР в рассматриваемой сфере.

Методы исследования – общенаучные и специальные методы: обобщение и синтез; системно-структурный; сравнительно-правовой анализ; формально-юридический методы исследования.

Полученные результаты и их новизна. Сформулировано 8 положений, выносимых на защиту, разработан ряд теоретических выводов и практических рекомендаций. Научная новизна заключается в том, что диссертация представляет собой комплексное исследование теоретико-правовых аспектов регулирования труда женщин в КР посредством гендерного подхода и учета биологического, социального и правового статуса женщин, а также разработка ряда практических рекомендаций по совершенствованию законодательства КР в рассматриваемой сфере.

Практическая значимость полученных результатов. Положения, выводы и рекомендации, сформулированные в результате исследования, могут быть использованы в законотворческой деятельности государственных органов по совершенствованию трудового законодательства КР, а также в учебном процессе при преподавании курсов «Трудовое право», «Право социального обеспечения».

Область применения: теория права и государства, трудовое право, конституционное право, муниципальное право, право социального обеспечения.

SUMMARU

dissertation by Meerimai Salizhanovna Chonataeva on the topic: “Legal regulation of women’s labor in the Kyrgyz Republic” for the academic degree of Candidate of Legal Sciences in specialty 12.00.01 – theory and history of law and state; history of doctrines about law and state

Key words: right to work, women's labor, gender balance, wages, guarantees of women's labor, discrimination.

Object of research - The object of the dissertation research is social relations in the field of legal regulation of women's labor in the Kyrgyz Republic.

The subject of the dissertation research is the content of the legislation regulating labor relations of women in the Kyrgyz Republic, legal positions reflected in law enforcement practice.

The purpose of the study is to, through a comprehensive study, determine the features of the formation and development of legal regulation of labor, identify the characteristic features of the implementation, observance and protection of equality of women, as well as develop proposals and recommendations for improving labor legislation.

Research methods – general scientific and special methods: generalization and synthesis; system-structural; comparative legal analysis; formal legal research methods.

The results obtained and their novelty. 8 provisions submitted for defense are formulated, as well as a number of theoretical conclusions and practical recommendations. is that this study is a comprehensive study of constitutional equality to work in the context of theoretical, legal, labor, aspects of regulating women's labor. As well as the features of the implementation of the principle of equal rights and freedoms of men and women through a gender approach and taking into account the biological, social and legal status of women.

Practical significance of the results obtained. The results of this study can be taken into account by legislative and executive authorities when implementing measures in the field of protecting women's labor rights. The work can serve as a starting point for future research on topics related to the protection of women's rights.

Area of application: theory of law and state, labor law, constitutional law, social security law.



Басууга берилди: 25.12.2024-ж.
Форматы 60x90 1/16. Келөмү: 1,5 б.т.

Буюртма № 59/24.

"Book-дизайн" полиграфия борбору

Кыргыз Республикасы, Ош шаары, И. Сулайманов кеч. 3.